

COLLAGEN FORMULA

MARINE COLLAGEN



COLLAGEN FORMULA

MARINE COLLAGEN

БУЛАГЫ

Жаныбар тектүү коллаген

Терең суу түбүндө жашоочу жапайы мүрөккөптин ткандарынан алынган 100% табигый деңиз коллагени

КОЛЛАГЕНДИН ТҮРҮ

Гидролизделген коллаген

Денатурланбаган коллаген

ТҮЗҮЛҮШҮ

Коллагендин фрагменттерге бөлүнгөн ири молекулалары – пептиддер жана амин кычкылдыктары

Патенттелген технология коллаген түзүлүшүнүн табигый структурасын үч спираль түрүндө сактоого мүмкүндүк берет

КОЛЛАГЕНДИН ТИБИ

III типтин фрагменттери менен толукталган I типтеги коллаген

I, II, III түрдөгү коллагендер

КУРАМЫНДАГЫ КОШУМЧА ИНГРЕДИЕНТТЕР

C витамини, ацерола экстракты, органикалык күкүрт

Кызыл балырлардын экстракты

СИҢИРҮҮ

Коллаген молекулалары ИКЖда бөлүнүп, ичегиге сиңет

Бекем түзүлүшүнөн улам деңиз коллагенинин молекулалары тамак сиңирүү ферменттеринин таасири астында бузулбайт жана ичегиге өзгөрүүсүз жетет

ТААСИР ЭТҮҮ МЕХАНИЗМИ

– Муун, тамыр жана тери ткандарын жаңыртуу үчүн курулуш материалы болуп саналат
– Өзүнүн коллагенин өндүрүү үчүн чийки зат катары кызмат кылат

– Организм тарабынан «өзүнүн» коллагени катары кабыл алынат, ошондуктан ткандарды калыбына келтирүү процессине тез кошулат
– Ткандарды жаңыртуу үчүн жөнгө салгыч жана катализатор болуп саналат

ФУНКЦИОНАЛДУУЛУГУ

Анык «сынуу» жок болуп, бирок жетишсиздик айкын байкалса:

- коллагени аз тамактар менен рацион,
- жашы 35 жаштан жогору,
- тери, чач жана тырмактардын начарлашы,
- булчуңдардын алсыздыгы, муундардын кырсылдоосу,
- тынымсыз физикалык күч келүүлөр, такалуу бут кийим кийүү.

Качан бир нерсе «сынып», SOS-жардам керек болсо:

- муундар менен тарамыштардын чоюлушу, жабыркашы,
- жаракат жана хирургиялык операциялар,
- физикалык күч келүүлөрдүн жогорулашы,
- косметикалык травматикалык процедуралар, татуаж,
- күтүлбөгөн физикалык активдүүлүк: күн бою такалуу бут кийимде жүрүү же машыгууларсыз спорттук жүктөмдөр.

КҮНҮМДҮК ДОЗИРОВКАСЫ

5 000–10 000 мг

50 мг

КОЛДОНУЛУШУ

Тамактануу маалында күнүнө 1-2 порциядан ичүү сунушталат, мисалы, эртең менен жана кечинде

Тамактануу учурунда же андан кийин каалаган убакта, мисалы, түштөн кийин 1 капсуладан ичүү сунушталат

БИРИКТИРИП КОЛДОНУУ

COLLAGEN FORMULA менен MARINE COLLAGEN курстары мыкты айкалышат.

Ар кандай таасир этүү жана сиңүү механизмине ээ болгон коллагендин эки түрү бири-бирин толуктап, бири-биринин таасирин күчөтөт. Бириктирип кабыл алуу төмөнкү схемалар боюнча мүмкүн:

Схема 1:

Эрте менен — 1 стик COLLAGEN FORMULA
Түштө — 1 капсула MARINE COLLAGEN
Кечинде — 1 стик COLLAGEN FORMULA (зарылдыгына жараша)

Схема 2:

Эрте менен — 1 стик COLLAGEN FORMULA + 1 капсула MARINE COLLAGEN
Түштө / кечинде — 1 стик COLLAGEN FORMULA (зарылдыгына жараша)

KEY TO HEALTH ПРОГРАММАЛАРЫ

Osteo Set	Flex Set	Beauty Set
Таяныч-кыймыл аппаратынын саламаттыгын чыңдоо, сөөктөрдү бекемдөө программасы.	Муундар менен байламталардын ийкемдүүлүгүн, кыймылдуулугун жогорулатуу программасы.	Сулуулукту ичтен колдоо жана тери, чач, тырмактардын абалын жакшыртуу программасы.
MARINE COLLAGEN VITAMIN D3 MARINE CALCIUM COLLAGEN FORMULA	MARINE COLLAGEN OMEGA-3 1300 MG FLEX FORMULA COLLAGEN FORMULA	MARINE COLLAGEN BEAUTY FORMULA OMEGA-3 1300 MG MARINE CALCIUM COLLAGEN FORMULA VITAMIN D3